

2019/2020

Катышуучунун коду
Код участника

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим
министрлиги



Министерство образования
и науки Кыргызской
Республики



БИЛИМДИ БААЛОО ЖАНА ОКУТУУ УСУЛДАРЫ БОРБОРУ
ЦЕНТР ОЦЕНКИ В ОБРАЗОВАНИИ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
CENTER FOR EDUCATIONAL ASSESSMENT AND TEACHING METHODS

Республикалык олимпиаданын II (райондук) этабы

Математика

1-күн

Фамилиясы/ Фамилия		Аты/Имя	
Атасынын аты/ Отчество			
Мектеби/Школа		Айылы/ Село	
Району/Район		Шаары/ Город	
Облусу/Область			
Телефону/ Телефон			
Мугалими жөнүндө маалымат/ Сведения об учителе			
Мугалиминин ФАА/ ФИО учителя			

Нускамалар

Математика боюнча окуучулардын республикалык олимпиадасынын райондук этабы эки тур менен өткөрүлөт.

Биринчи турга 2 саат убакыт берилет.

Олимпиаданын биринчи турунда ар бир катышуучуга жеке дептер берилет. Дептерде кыргыз жана орус тилдеринде жазылган 21 тапшырма камтылган. Олимпиадалык тапшырмаларды кайсы тилде тапшырууну катышуучу өзү чечет. Катышуучу ар бир тапшырманы аткарып, атайын бөлүнгөн жерлерге кыска жоопторду жазып коюшу керек.

Биринчи турдун тапшырмаларын аткарууга, эсептөөлөрдү жасоого ар бир катышуучуга черновик берилет. Биринчи турда алган упайларды эсептөө үчүн черновиктеги жазуулар эсепке алынбайт. Бирок черновикти милдеттүү түрдө комиссияга тапшыруу зарыл. Эгерде текшерүү үчүрүндө черновикте маселенин чыгарылышы жок болсо, анда жеке дептерде жазылган туура жооптор каралбайт жана эсепке алынбайт.

Ар бир туура чыгарылган тапшырма 1 упай менен бааланат.

Ар бир катышуучунун жанында төмөнкү нерселер болушу керек:

- Жазуу үчүн көк түстөгү гана сыясы бар калемсап;
- Чертёждорду чийиш үчүн сызгыч, циркуль, карандаш жана өчүргүч.

Олимпиада өтүп жаткан учурда катышуучуларга төмөнкүлөргө тыюу салынат:

- өчүрүлгөн болсо да, жанында кандайдыр бир байланыш каражаттарын алып жүрүүгө: электрондук эсептөө каражаттары, маалыматтык колдонмолор, окуу китептери, конспекттер жана башка маалымат булактары;
- орун которууга, сүйлөшүүгө, кандай гана болбосун материалдарды жана башка нерселерди бири-бирине берүүгө;
- олимпиада өтүп жаткан жерден олимпиадалык материалдарды алып чыгууга;
- дептер, черновик, жооп барактарында өзүнүн аты-жөнүн, өзү жөнүндө маалыматтарды жазууга, тапшырманын чыгарылышына же жообуна тиешеси жок жазууларды жазууга;
- тапшырмаларды эрте аткарып бүтсө дагы, аткарууга берилген убакыт бүтө электе аудиториядан чыгууга.

Олимпиаданын катышуучусу зарыл болгон учурда кабинеттен дежур адамдардын коштоосунда чыкса болот. Чыгып жатканда олимпиадалык материалдарды администратордун үстөлүнө калтырып кетиши керек.

